

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин кандидаты (доктору) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 10.24.700 диссертациялык кеңеш Ж.А.Токошеванын “Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» сөздүгүндөгү уңгу сөздөр (атооч сөз түркүмдөрү) жана алардын азыркы кыргыз тилине катыштыгы” деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациялык ишине эксперттик комиссиянын мүчөсүнүн


КОРУТУНДУ ПИКИРИ

1. Диссертациялык кеңеште корголо турган кандидаттык иштин адистикке тиешелүүлүгү. Токошева Жамила Аттокуровнаынын “Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» сөздүгүндөгү уңгу сөздөр (атооч сөз түркүмдөрү) жана алардын азыркы кыргыз тилине катыштыгы” аттуу кандидаттык иши диссертациялык кеңештин багытына туура келет.

Иште 10.02.01 – кыргыз тили адистигине дал келген “Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» сөздүгүндөгү уңгу сөздөр (атооч сөз түркүмдөрү) жана алардын азыркы кыргыз тилине катыштыгы” деген эмгегиндеги уңгу сөздөрдүн азыркы кыргыз тилиндеги көрүнүшү жана лексика-грамматикалык маанилериндеги өзгөрүүлөрү аныкталып, сөздөрдүн байыркы көрүнүштөрү менен азыркылары салыштырылган.

2. Изилдөөнүн максаты катары аталган эмгектеги уңгу сөздөрдүн азыркы кыргыз тилиндеги көрүнүшү жана лексика-грамматикалык маанилериндеги өзгөрүүлөрүнүн аныкталышы, өзгөрүүлөрдүн себептеринин ачылышы жана сөздөрдүн байыркы көрүнүштөрү менен азыркыларын илимий негизде ар тараптуу салыштырып иликтөө жагын көздөйт.

Коюлган максатты жүзөгө ашыруу үчүн төмөнкүдөй милдеттерди аткаруу менен чечилген:



- Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» сөздүгүндөгү атооч сөздөрдөгү созулма үндүүлөр талдоого алынган;

- Атооч формасында кездешкен уңгу сөздөрдөгү үндүү тыбыштардын үндөшүү мыйзамына байкоо жүргүзүп, муун түзүлүштөрүн иликтеген;

- Махмуд Кашкаринин доорундагы түрк тилдеринин лексикасындагы атооч сөздөрдүн структуралык өзгөрүүлөрүнө иликтөө жүргүзүлүп, анын себептери аныкталган;

- Махмуд Кашкари каттап түшүндүргөн сөздөрдү: кесипчиликке, жаныбарларга, астрономиялык түшүнүктөргө, жер-суу жана географиялык аталыштарга деп тематикалык топторго бөлүштүрүп, иликтөөгө алган;

- «Дивандагы» жана азыркы кыргыз тилинде кезиккен уңгу формадагы атооч сөздөрдүн жалпылыгы жана өзгөчөлүктөрү конкреттүү факты-материалдардын негизинде салыштырылган;

Изилдөөнүн **объектиси** болуп, Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» эмгегинин кыргызча котормолорундагы лексикалык бирдиктер эсептелет. «Дивандагы» уңгу сөздөр изилдөөнүн **предмети** болуп саналат.

Лексикографиялык изилдөөлөрдө түркологиядагы жана кыргыз тил илиминдеги илимий-теориялык корутунду-тыянактарга таянуу менен, изилдөөнүн максатына, алган багытына, мазмун-натыйжасына жараша лексикографиялаштыруу, каттоо, чечмелөө, топтоо, статистика, интерпретациялоо, байкоо жүргүзүү, системалаштыруу, салыштыруу, сыпаттоо, формалдаштыруу, моделдештирүү, анализ, синтез, тектештирмелер тарыхый, тарыхый-этимология жана зарылдыгына жараша жалпылоо методдору колдонулган.

3. Диссертациялык иштин актуалдуулугу. Орто кылымдарда лингвистикалык, этнографиялык, фольклордук, географиялык жана тарыхый баалуу маалыматтарды берген Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» китебине ар тараптуу илимий изилдөө иштери жүгүзүлүп келет. Бирок ошентсе да, М.Кашкаринин китебиндеги атооч сөздөрдүн составындагы тыбыштык жана морфемалык өзгөрүүлөрдүн жана азыркы кыргыз тили

менен биримдикти түзгөн айрым уңгу сөздөрдөгү жалпылыктардын сырын ачуу кыргыз тил илиминде дээрлик колго алына элек.

Андыктан Ж.А. Токошеванын тилдин тарыхын тактоо максатында Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» китебиндеги уңгу сөздөрдүн азыркы кыргыз адабий тили менен болгон жалпылыктарын жана өзгөчөлүктөрүн атайын изилдөөгө алынышы иштин актуалдуулугун көрсөтүп турат.

4. Диссертацияда коюлуучу милдеттердин ар бирин чечүү зарылдыгын негиздөөдө илимий адабияттардагы маалыматтарды сындап талдоо жүргүзүүнүн даражасы жана толуктугу.

1-натыйжа. XI кылымдагы Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» эмгегине этнографиялык, фольклордук, географиялык жана тарыхый багытта изилдөө иштерин жүргүзгөн көптөгөн ата мекендик жана чет өлкөлүк окумуштуулардын илимий эмгектерине сын көз караш менен талдоо жүргүзгөндүгү ишенимдүү. (1.1, 1.2, 1.3.)

2- натыйжа. Махмуд Кашкаринин эмгегиндеги сөздөрдүн жандуу кыргыз тилиндеги көрүнүштөрүн көрсөтүп, тыбыштык, муундук түзүлүшү, угулушу жана жазылышы жагынан жалпылыгы, өзгөчөлүктөрү салыштырылып, иликтөөгө алынган мисалдар ишенимдүү. (2.1, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5.)

3-натыйжа. Орто кылымдагы баалуу эмгектер боюнча кыргыз тил илиминдеги окумуштуулардын эмгектеринде XX кылымдын 50-жылдарынан бери карай ар кандай көз караштар менен аз да болсо, илимий иликтөөгө алынып келген натыйжалары ишенимдүү жана негиздүү. (2.1, 2.3.)

4-натыйжа. Байыркы тарыхый жазма эстеликтердеги жана илимий булактардагы кээ бир көөнөргөн сөздөрдү иликтөөдө салыштырылган материалдар ынанымдуу иликтенип көрсөтүлгөн. (3.1, 3.2, 3.3.)

5-натыйжа. «Диван-и лугат ат-түрк» сөздүгүндөгү ар түрдүү тематикалык топтордогу сөздөрдүн дээрлик көпчүлүгүн азыркы кыргыз тилинин лексикасы түзөрү ишенимдүү. (3.4.)

5. Илимий натыйжалары. Жыйналган мисалдар азыркы кыргыз тили боюнча өткөрүлгөн сабактарында пайдаланса болот. Ал эми лексикалык материалдардын иликтениши, азыркы кыргыз тилинде мааниси сакталган, өзгөрүлгөн сөздөрдүн жолугушу тилдеги байыркы сөздөрдүн сакталып келаткандыгын көрсөтүп, тарыхый лексикологиянын иштелишине материал болуп бере алат.

5.1. Иштин илимий жаңылыгы. Иштеги алынган теориялык жаңы натыйжаларга Махмуд Кашкаринин сөздүгүндө камтылган атооч уңгу сөздөрдүн лексика-семантикалык маанилерине, маанилик жылыштарга биринчи жолу лингвистикалык иликтөөлөр жүргүзүлдү. Эмгектеги атооч сөздөрдөгү үндүүлөрдүн созулма жана кыска айтылыштарынын, сингармонизм мыйзамынын сакталган жана сакталбаган учурларынын иликтениши да **илимий жаңылыктар** катары эсептелет.

5.2. Диссертацияда берилген натыйжалардын ишенимдүүлүгүн негиздөө.

1-жыйынтык. Белгилүү түрк аалымы, алгачкы лексикограф, тилчи, тарыхчы-этнограф, географ жана астроном Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» эмгеги этнографиялык, фольклордук, географиялык жана тарыхый багыттагы гана кайталангыс көркөм дөөлөт болбостон, баа жеткис тилдик эстелик экендиги аныкталды.

2-жыйынтык. Махмуд Кашкаринин “Диван-и лугат ат-түрк” сөздүгү азыркы түрк тилдеринин, анын ичинде жандуу кыргыз тилинин тарыхын, тарыхый лексикологиясын, тарыхый грамматикасын салыштырып жазууга баалуу тилдик материалдарды берет.

3-жыйынтык. Тилдин лексикасы бир гана доордун продуктусу болбостон, бир канча доордун продуктусу болгондугун «Дивандын» лексикасындагы маанилерден, тыбыштык составдан, морфологиялык түзүлүштөн көрүүгө болгондугу менен жыйынтыкталды.

4-жыйынтык. Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» сөздүгүндөгү ар түрдүү тематикалык топтордогу сөздөрдүн дээрлик көпчүлүгүн азыркы кыргыз тилинин лексикасы түзөрү аныкталды.

5-жыйынтык. Мааниси жана структуралык түзүлүшү жагынан «Дивандын» лексикасы менен азыркы кыргыз тилинин лексикасынын жалпылыктары жана айырмачылыктары кыргыз адабий тилинин калыптануу, өзгөрүү, өнүгүү тенденцияларын илимий-теориялык негизде ачык көрсөтүп турган документ катары каралды деп жыйынтыкталды.

5.3. Иштин теориялык баалуулугу. Махмуд Кашкаринин сөздүгүнүн материалдары түркологиянын, анын ичинде, кыргыз тил илиминин лексикографиялык базасын кеңейтет жана анын натыйжалары фонетика, лексикология, семасиология жана морфологияга байланыштуу кийинки изилдөөлөргө таяныч болот. Изилдөөдөгү материалдар жана теориялык жоболор түрк тилдериндеги лексика-семантикалык жылыштарды салыштырып изилдөөгө баалуу материал болуп бере алат. Чогултулган материалдар жана изилдөөнүн натыйжалары тарыхый фонетика, тарыхый лексикология, тарыхый морфология боюнча атайын эмгектердин окуу китептеринин жазылышында, иштелип чыгышында пайдаланууга болот.

5. 4. Квалификациялык белгилерге дал келиши.

1.Диссертациянын жыйынтыктарынын мүнөзү.

1.2.Илимий чөйрөсүнө жана темасына жараша өлкөнүн экономикасы үчүн олуттуу мааниге ээ илимий жактан жаңы негизделген техникалык, экономикалык же техникалык иштеп чыгууларды түшүндүрүү.

2. Диссертациянын жыйынтыктарынын жаңычылык деңгээли.

2.1.Жыйынтыктары жаңы деп эсептелет.

3. Диссертациянын жыйынтыктарынын баалуулугу.

3.2. Жогору.

4. Диссертациянын темасынын пландуу изилдөөлөр менен байланышы.

4.2.Тема тармактык программага, илимдер академиясынын же мекеменин тематикалык планына кирет.

5. Прикладдык мааниси бар диссертациянын жыйынтыктарын пайдалануу деңгээли.

5.3. Тармактын масштабында.

6. Прикладдык мааниси бар диссертациянын жыйынтыктарын кеңири пайдалануу боюнча сунуштар.

6.1. Кеңири пайдаланууну талап кылат.

6. Алынган жыйынтыктардын практикалык мааниси.

Изилдөө ишинен алынган корутунду пикирлер, тыянак-натыйжалар, теориялык материалдар жана негизги жоболор филологиялык факультеттерде өтүүлүүчү кыргыз тилинин тарыхы, тил илимине киришүү, диалектология, түркология, лексикология, салыштырма грамматика сыяктуу сабактарды өтүүдө колдонулат. Мындан тышкары этимологиялык сөздүктөрдү түзүүдө баалуу булак болуп бере алат. Ошондой эле изилдөөнүн жыйынтыктары корутунду-тыянактары, факты-материалдары тарых, этнография, фольклористика сыяктуу илимий багыттарда да кеңири пайдаланууга жарактуу. Ушул жагдайлар изилдөөнүн теориялык жана практикалык маанисин айгинелейт.

7. Диссертациянын негизги жоболору, натыйжалары жана корутундуларынын жарыяланышы, тастыкталышы.

Изилдөөнүн жыйынтыктары Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын талабына жооп берген, индекстелген системага кирген, баллы жогорку көрсөткүчтөгү журналдарда жарык көргөн. Алар төмөнкүлөр:

1.Токошева, Ж. Махмуд Кашгари-түрк элдеринин орто кылымдагы чыгаан окумуштуусу [Текст] / Ж.Токошева // Ош МУнун жарчысы. – 2012. - №2. – 149-151-бб.

2.Токошева, Ж. Махмуд Кашкарин-Барсканинин «Дивану лугат ат-түрк» эмгегиндеги бир муундуу сөздөр [Текст] / Ж.Токошева // ИСИТО II эл аралык илимий-практикалык конференц. материалдары. – Бишкек, 2013. - 184-187-бб.

3.Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин «Дивану лугат ат-түрк» эмгегиндеги муундук түзүлүштөр [Текст] / Ж.Токошева // Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жарчысы. –2014. -242-247-бб.

4.Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин «Дивану лугат ат-түрк» эмгегиндеги маанилери өзгөрүп кеткен сөздөр [Текст] / Ж.Токошева // Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жарчысы. –2014. - 247-251-бб.

5.Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин «Дивану лугат ат-түрк» эмгегинин түрк тилдерине которулушу жана иликтениши [Текст] / Ж. Токошева // Ош МУнун жарчысы. – 2014. -№2. – 49-52-бб. <https://elibrary.ru/item.asp?id=30677777>

6.Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин «Дивани лугат ат-түрк» эмгегиндеги маанилери өзгөрбөгөн сөздөр [Текст] /Ж.Токошева // Ош МУнун жарчысы. – 2014. -№3. – 78-83-бб.

7.Токошева, Ж. Лексика из словаря Махмуда Кашгарского «Дивани лугат ат-тюрк» и ее функционирование в современном кыргызском языке [Текст] /Ж.Токошева // Проблемы современной науки и образования. – Иваново. -2016. - №40. -С. 75-78. <https://elibrary.ru/item.asp?id=27693291>

8.Токошева, Ж. К истории изучения астрономических, метеорологических понятий и времен года из словаря Махмуда Кашгарского «Дивани лугат ат-тюрк» в проекции на кыргызский язык [Текст] / Ж.Токошева // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – №3(70) – Новосибирск, 17 март 2017. - С. 64-69. <https://elibrary.ru/item.asp?id=28765177>

9.Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» эмгегиндеги кээ бир жер-суу аталыштарынын бүгүнкү кыргыз тилинде колдонулушу [Текст] / Ж.Токошева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -2018. - №9. -С. 127-136. <https://elibrary.ru/item.asp?id=37030567>

10. Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» эмгегиндеги кол өнөрчүлүккө байланышкан сөздөр [Текст] / Ж.Токошева //

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -2018. - №9. -С. 137-141.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=37030565>

11. Токошева, Ж. Использование долгих гласных Махмудом Кашгари в своём труде «Диван-и лугат ат-турк» и точки зрения о них сегодняшний день [Текст] /Ж.Токошева // НИЦ МИСИ XII международная научно-практическая конференция «Инновационные исследования как локомотив развития современной науки: от теоретических парадигм к практике». –Москва. -2019. -С. 3-12. Сайт:<http://conference-nicmisi.ru>

12. Токошева, Ж. Сходство значений слов, связанных с сингармонизмом в кыргызском языке и в труде Махмуда Кашгари «Диван Лугат ат-Турк» [Текст] /Ж.Токошева // Бюллетень науки и практики.- Т.6. №9 - Россия, г. Нижневартовск. – 15 сентябрь 2020. – С. 429-434.
<https://doi.org/10.33619/2414-2948/58>

13. Токошева, Ж. Махмуд Кашгаринин «Диван-и лугат ат-түрк» эмгегиндеги кээ бир жылкы аттарынын бүгүнкү кыргыз тилинде колдонулушу [Текст] / Ж.Токошева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -2020. -№ 7. –С. 276-280. <https://elibrary.ru/item.asp?id=45586239>

14. Токошева, Ж. Названия птиц в произведении «Диван лугат ат-Турк» и их употребление в современном кыргызском языке [Текст] / Ж. Токошева //Бюллетень науки и практики. -Нижневартовск. -2021. Т.7. - №3. – С. 389-395. <https://elibrary.ru/item.asp?id=44884219>

15. Токошева, Ж. Названия продуктов питания в произведении Махмуда Кашгари «Диван-и лугат ат-турк» и их употребление в современном кыргызском языке [Текст] / Ж. Токошева // Бюллетень науки и практики. – Нижневартовск. -2021. Т. 7. -№ 4.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=45658748>

8. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна дал келиши.

Автореферат толугу менен диссертациянын мазмунуна, анда коюлган изилдөөнүн максаттарына жана милдеттерине, жүргүзүлгөн изилдөөлөргө,

алынган жыйынтыктарга дал келет. Авторефераттын кыргыз, орус, англис тилдеринде резюмеси бар.

9. Диссертациялык ишке эскертүүлөр.

1. Махмуд Кашгаринин сөздүгүндө маани берген сөздөргө статистикалык анализ жүргүзгөн окумуштуулардын эмгектериндеги сандык көрсөткүчтөр берилген. Ошол көрсөткүчтөрдөгү атооч сөздөрдүн канча пайызы адабий тил менен биримдикти түзөрүн аныктоо керек.

2. Махмуд Кашгаринин эмгегиндеги тилдик, стилдик бөтөнчөлүктөрдү аныктоодо, алардын тилин жалпы элдик тилге салыштырууда, өз ара карым-катышын териштирүүдө которулган сөздөрдүн маанисин толук аңдап түшүнүү үчүн сүйлөмдүн тутумунда кароону талап кылат. Алсак, айрым сөздөрдүн котормосу бүдөмүк ойду жаратат. Мисалы: **аја** – алакан, **сызык** – ой, **кушлак** – таң (бул сөз “кыштак” болушу да мүмкүн байыркы кыргыз тилинде ы тыбышынын ордуна у тыбышы да колдонулган м: арук – арык, алтун – алтын, хатун – катын ж.б.). **ағир** – кадырлуу, салмактуу. (“оор” да болушу мүмкүн. Анткени байыркы кыргыз тилинде эриндүү үндүүлөрдүн ордуна [к / г] тыбыштары колдонулганы белгилүү), **аба** – апа ж.б.

3. Чыгармадагы сөздөрдү лексика-тематикалык топторго ажыраткан. Бирок экиден, үчтөн мисалдар менен гана чектелип калган. Тиркемеде мисалдар мол берилген. Тактап айтканда, тиркеменин өзү эле 204 бетти түзөт.

4. Иштин киришүү бөлүмдөгү милдеттерде, жоболордо, диссертанттын жеке салымында айрым сүйлөмдөр, ойлор кайталанылып калган. Бул сыяктуу кайталоолор иштин мазмунунда да байкалат.

5. Иштин айрым жерлеринде стилдик, пунктуациялык, орфографиялык каталар менен бирге сносколардын (В.М.Плоских, 2004: 84) колдонулушун талаптагыдай кылып оңдоосун сунуштайм.

10. Сунуштар. Айтылган сын-пикирлердин негизинде диссертациялык иш толукталып, оңдолгондон кийин талкууга коюуга болот.

11. Ж.А.Токошованын диссертациялык иши үчүн сунушталган жетектөөчү мекеме: Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Гуманитардык факультетинин филология бөлүмү. Дареги: 720044, Бишкек шаары, Жал кичи району, Тыналиев көчөсү, 30-43.

Расмий оппоненттер:

1. Усманбетов Баяман Жунушбекович - К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин кыргыз жана түрк тилдеринин теориясы кафедрасынын башчысы

Эмгектери:

1. Семантические особенности глаголов в словаре Махмуда Кашкари «Диван лугат ат-турк» и их соотношение с глаголами современного кыргызского языка. [Текст] / Б.Ж.Усманбетов //Символ науки – г. Уфа, 2019, № 2 часть №3, 105-108 сс. (253 с.).

2. Лексико-семантические особенности некоторых слов в «Диване» Махмуда Кашгари, имеющих место в кыргызском языке. [Текст] / Б. Ж. Усманбетов //ПГЛУ вестник – г. Пятигорск, 2020, №2,65-68 сс. (323 с.).

3. Махмуд Кашгаринин “Диваны” жана кыргыз тилине болгон катыштыгы [Текст] / Б.Ж. Усманбетов // БГУнун жарчысы. - 2016. №1 (35), 16-18 б.б. (293 б.).

4. Махмуд Кашгаринин “Дивану лугат ат-түрк” эмгегиндеги айрым аспап-шаймандардын лексика-семантикалык өзгөчөлүктөрү [Текст] / Б.Ж. Усманбетов // ЫМУнун жарчысы. - 2016. №2, 97-100 б.б., (201 б.) .

2. **Давлатова Сара Жамаловна** – филология илимдеринин кандидаты, Ош мамлекеттик университетинин факультеттер аралык кыргыз тили кафедрасынын доценти

Эмгектери:

1. Названия животных в словаре М.Кашкари “Дивану лугати т-тюрк” и их использование в современном кыргызском языке. Bulletin of Science and Practice. Scientific Journal. 2021, Т.7. №8. – С. 425-432.

2. Названия еды, питания в произведении М.Кашгари “Диван Лугат ат-турк” и их использование в современном кыргызском языке. *Bulletin of Science and Practice. Scientific Journal*. 2022, Т.8. №7. – С. 256-264.

3. М. Кашкаринин “Дивану лугати-т түрк” эмгегиндеги узчулукка байланышкан сөздөрдүн азыркы кыргыз тилинде колдонулушу // «Түрк элдеринин руханий интеграциясы: тил, адабият, маданият» аттуу эл аралык илимий-теориялык конференциянын материалдары. – Ош, 2024. – С. 376-384.

4. Махмут Кашкаринин “Дивану лугати-т түрк” сөздүгүндөгү өсүмдүктөрдүн аттарынын азыркы кыргыз тилинде колдонулуу деңгээли // Актуальные проблемы теоретической и прикладной филологии. XII Международная научная конференция (г.Уфа, 25 апреля 2024 г.)

12. Диссертациянын Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиянын окумуштуулук даражаларды ыйгаруу боюнча жобосуна дал келиши.

Жыйнтыктап айтканда, Токошева Жамила Аттокуровнадын “Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» сөздүгүндөгү уңгу сөздөр (атооч сөз түркүмдөрү) жана алардын азыркы кыргыз тилине катыштыгы” аттуу кандидаттык диссертациясы темасынын актуалдуулугу, максат-милдеттеринин аткарылгандыгы, иштин толук бүткөндүгү, алынган натыйжаларынын жаңылыгы жана илимий-теориялык, практикалык мааниси жагынан КР УАКтын кандидаттык диссертацияларга коюлуучу талаптарга жооп берет. Диссертант жогоруда коюлган сунуш-пикирлерди, жагдайларды ылайыгына жараша кайра карап чыгуу шарты менен, 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча коргоого кабыл алууга жана ачык коргоого сунушталат.

Эксперттик комиссиянын мүчөсү,
филология илимдеринин доктору,
Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук
университетинин кыргыз тил илими
кафедрасынын профессору



А.У.Акынбекова
28.11.24-жыл.

Эксперттик комиссиянын мүчөсүнүн колун тастыктайм:
Окумуштуу катчы,
филология илимдеринин доктору



С.К.Каратаева

Окумуштуу катчынын колун тастыктайм
КБнын башчысы



А.Жайнакова